



3 – Бөлүм:

МУСА

Б.з.ч. 1706 жыл мурда

Ачарчылыктын айынан Ыбрайымдын небереси Жакып 12 баласын жана кулдарын ээрчитип, Мисир жергесине көчүп барып, ал жерде өтө көбөйүшөт.

Көп өтпөй Жакыптын балдарынын саны мисирликтердин санынан ашып кетет.






Мисирдин башчысы
фараон Жакыптын
балдарын эң кыйын
кыш куйган иштерге
кыйнап иштетет.
Ал жерде 300 жыл
жашаган соң
Кудайдын Ыбрайымга
берген убадасын
унутуп коюшат.



Кудай Ыбрайымга анын тукумдары бир чоочун жерге барып, кул болот деп эскерткен. Ошол эле замат Ал анын элин 400 жылдан кийин Өзү убадалаган жерге алып чыгып келерин да айткан.




Бул чындык! Фараон бул эл көбөйүп, алар оор жумуштан улам күчтүү болгондуктан, бизди багындырып албасын деп коркуп, жаңы төрөлгөн ымыркайларды өлтүрө баштаган.



Алар менин бөбөгүмдү өлтүрүшпөйт. Кудай аны сактайт.


Кудай Фараонго каршы эмне кыла алмак эле, ыя?



**Жок! Менин
баламды эмес!
Силер андай кыла
албайсыңар.**

Фараон Еврейлердин
көбөйүп баратканын көрүп
алардан корккондуктан, алардын
жаңы төрөлгөн ымыркайларын
өлтүрмөк болду.


Башталыш 46:5-7; Чыгуу 1:1-12, 22



Бирок апа,
мен эмне деп жооп
берем бөбөгүңөр
кайда деп сураган
коңшуларга?

Сен аларга
чындыгын эле айтып
коё бер: «Аны апабыз
жоокерлер кармап алып
өлтүрүп койбосун деп
дайрага ыргытып
ийди»! – деп.

Болжол менен Б.з.ч.
1525 жыл мурда



Апа, буга суу
кирбейт деп
ишенесиңби?

Ал кара чайыр
менен шыбалган.
Ал сүзүп кете
берет.


Биз инибизди
дагы көрө алар бекенбиз
эми? Мисирликтер
да ошону көздөп
турушат, эх!

Кудай аны сактайт.
Сен жакыныраак
барып карап тур.

Фараондун кызы дайрага
жуунганы келди.




Уккулачы! Тээ
тиги, себетте жаш
баланын ыйлаганы
угулуп жатат!



Ой,
ушунчалык
сүймөнчүктүү
экен ээ?


Бул
еврейдин
баласы
болсо
керек.

Ал ачка
болсо
керек».




Эгер аны
эмизе турган
адам табылса
мен аны багып
алмакмын.

Тээ тиги
еврей балдардын
бирөөнөн суроо
керек. Мүмкүн
ал эмизе турган
адамды билет
чыгар.




Мен барып, аны
эмизе турган аялды тапканга
аракет кылып көрөйүн. Мен
баласын дайрага ыргытып
ийген аялды тааныйм. Анын
дагы деле сүтү бар.



Сенде башка айла жок болчу. Сен аны өмүр бою жашырып алып жүрө алмак эмессиң. Эртеби кечпи аны мисирлик аскерлер таап алып өлтүрүшмөк. Сен эми бир гана Кудайга ишенип турганың оң.


Мен эмне кылып койдум? Эми мен баламды көрө алар бекем? Кудай аны сактаар бекен?

Апа, апа!



Апа, фараондун кызы дайрага келип менин кичинекей инимди таап алды. Ал эгер аны эмизе турган адам тапса, өзүнө калтырмай болуп атат! Ал азыр бул жакка келе жатат!


Түбөлүк
Кудайга
даңк!



Мен сенин өз
балаңды дайрага
чөктүрүп алганыңды
уктум. Чын дилимден
көңүл айтам. Мен муну
дайрадан таап алдым.
Эгер сен аны эмизсең,
мен сага төлөп
берем.

Ал эмчектен чыккандан
кийин, мен аны фараондун
сарайына мисирдин
фараону кылуу үчүн алып
кетем. Биз анын атын
Муса деп койдук.

Муса чоңойгонго чейин ал ага анын
ата-бабаларынын чыныгы Кудайы
жөнүндө окутуп жүрдү. Бул бала үчүн
Кудайдын өзгөчө максаты бар эле.



Чык,
бол, жаш
ханзаада,
биз ак
сарайга
барабыз.


Алар
канчалык
бат чуркай
алышат?

Мусаны эмизип
бергениңиз үчүн абдан
ыраазымын. Анын
ден-соолугу абдан чың.
Ал бай жана күчтүү
адам болот.

Чыгуу 2:8-10

Фараондун кызынын бакма баласы катары ал, Мисирдеги эң атак-даңктуу адам болуп өстү. Ал тагдыры боюнча күчтүү жана бай адам болгону менен өзүнүн ата-тегин эч унуткан эмес.






Мен сага айтайын дегеним, Муса, биздин бабаларыбыз болгон Ыбрайымдын, Ыскактын жана Жакыптын Кудайы атабыз Ыбрайымга: «Мен сенин тукумуңду көбөйткөндөн көбөйтөм жана алар чоочун жерге барып жашашат»! – деп айткан. Мына, биз мындабыз.

Ооба! Ал Ыбрайымга бизди чоочун жерде 400 жыл тентип жүрөт деп да айткан». Биз азыр бул жерде 359 жыл жашадык, демек дагы 41 жыл жашасак ошол пайгамбарчылык аткарылат экен.



Бул абдан таң калаарлык нерсе. Фараон өзүнүн кулдарын башка жакка кетирбейт анан калса, ал алардын байлык алып чыгып кетишине жол бербейт. Мүмкүн анын да жолу бардыр. Дагы 41 жыл эмнени күтмөк элек?

Ал Ыбрайымга анын элин кыйнагандыгы үчүн, ал жердин элин соттоп жана биз ал жерден көптөгөн байлыктар менен чыгып Кудай айткан жерге кетерибизди да айткан.




Еврей балдар көзөмөлчүлөрдүн кысымы астында аябай эзилген. Алар кыш жасаган ылай чыланган чуңкурларда иштешкен. Муса мунун баарын көрүп туруп, чыдап тура албай, бирдеме жасаш керек деп чечти.

Өлтүрүп
коё элегимде
тур өйдө.

Тур!
Кашайган
эшек!

Эбер, тур
өйдө.



Муса бир күнү
Мисирликтердин бирөөсү,
анын элинин бирөөсүн аябай
катуу сабап жатканын көрөт.

Боштондук маалы
келди. Бул нерсе
токтошу керек.



Тарс!

Болду
жетет!

Муса тиги мисирликти
өлтүрүп салып, анын өлүгүн
жашырып салды. Бирок аны
башка бирөө көрүп калып,
Фараонго айтып барды.



Сен
өлтүргөнүңдү
токтот!

Бул Муса!

О, Кудайым!
Мен эмне
кылдым?

Болжол менен б.з.ч.
1491 жыл мурда.

Муса Мисирден качып чыгып,
ээн чөлдө баратты. Ал жападан
жалгыз, жанында үй-бүлөсү да,
достору да жок эле. Ал өзүнүн
элин боштондукка чыгарган жок.
Ал аны кыла да алмак эмес.

Чыгуу 2:11-15

Муса көп күндөр бою басып жүрдү. Ал акыры баса албай калганда, койчулардын отурукташкан жерин тапты.

Карагылачы!
Бир киши келе
жатат!

Ал өлгөнү эле
калыптыр. Суу
алып кел.

Ал мисирлик
экен!



Муса Мидиандыктардын арасынан жаңы жашоону тапты. Ал чөлдө жашоону үйрөнүп, үйлөнүп, анан койчу болуп калды. Кырк жыл өткөндөн кийин Мисир анын эсинен да чыгып бүттү. Муса өзүнүн элин эми эч качан көрө албайм го деген ойдо жүрдү.



Таза кызык болду го! Кантип
эле ал бадал от болуп жалындап
турганы менен күйүп кеткен
жок? Ал токтобой күйүп
эле жатат.





**Муса, бут кийиминди чеч.
Сен ыйык жерди басып турасың.
Мен сенин ата-бабаларың Ыбрайым,
Ыскак жана Жакыптын
Кудайымын.**

Мен Мисирдеги өзүмдүн элимдин кыйналганын көрүп жана алардын сыйынганын уктум. Аларды ал жерден боштондукка чыгарып, Мен ата-бабаларыңарга убада кылган жерге барууга убакыт келди.


Мен сени Фараонго жөнөтөм, а, сен болсо менин элими туткундан бошотосуң. Сен ага менин элимди коё бергиниң деп айтасың. Бирок ал макул болбойт. Анан мен ал мисирликтерге өз күчүмдү көргөзөм. Ошондон кийин гана ал, аларды бошотот.



Чыгуу 2:16-3:10

Бирок алар сени
Мен жөнөткөнүмө
ишенишпейт. Алар
сенин үстүндөн
күлүшөт.



A man with a beard and a fur-lined hooded cloak is shown in profile, leaning forward. He is balancing a large, thick log on a thin, long wooden stick that rests on the ground. His hands are positioned to steady the log. The background is a simple gradient of light to dark blue. The man's clothing is detailed with fur trim and a dark armband on his left arm. The log has some texture and shading, suggesting its weight and size. The stick is thin and appears to be made of wood. The overall style is that of a traditional illustration or a simple animation frame.

**Колундагы
таякты жерге
ташта.**

Эмнени?
Таягымдыбы?




Ал уулуу
жыланга
айланып
калды.



Эми
жыландын
куйругунан
карма.



A close-up illustration of a hand in a yellow sleeve with a ruffled cuff, firmly grasping the hilt of a sword. The sword's blade is visible, extending horizontally across the frame. The background is a solid, muted brownish-orange color. A white speech bubble with a black outline is positioned in the upper left quadrant, containing text in a Cyrillic script.

Ал кайра
таякка
айланып
калды.

**Мисирге жөнө.
Мен сага эмне деп
сүйлөштү жана эмне
кылыш керек экенин
айтып берем. Сенин
бир тууганың Арун
сага жардам берет.**



Чыгуу 4:1-4, 12-16


Б.з.ч. 1445 жыл мурда.

Андан бери 40 жыл өттү. Менин өткөн өмүрүм жөнүндө билгендер өлүп деле калды. Баары бир мени эч ким тааныбайт.

Фараон
Кудайдын элин
коё бергиче.

Сен кайра Мисирге барганы калдыңбы?
Бирок, ал жерде сени өлтүрөбүз деп жүргөндөр эмне дейт?

Сен канча убакытка кетесиң?





Бардык аксакалдарды
чакыр! Боштондук
убагы келди!

Алар
кимдер?

Ал баягы Леби Арун.
Экинчиси бизге окшош экен,
бирок ал кул эмес.




Жакыныраак
келгиле
Ысрайылдын
аксакалдары.

Муса, 80 жыл мурда
Фараон жаш эркек
ымыркайларды өлтүрүү
жөнүндө өкүм чыгарганда
төрөлгөн. Анын апасы аны
себетке салып дайрага агызып
жиберген. Бирок, Кудайдын
ырайымы менен аны
Фараондун кызы таап алып,
аны мисирлик кылып
багып чоңойткон.



Кырк жыл мурун, Муса, мисирликтерге окшоп манчыркап жашагандан көрө өзүнүн элиндей болуп эзилип жашаганды тандаган. Ал өз күчүнө таянып бизди боштондукка чыгарууга аракет кылып, бирок ага күчү жетпеген. Ал 40 жылдан бери, Кудайдын, биздин ата-бабаларыбызга убадалаган жериндеги чөлдө жашап жүрдү. Жакында эле Кудай ага бизди кантип боштондукка чыгарууну көргөзүптүр. Азыр, Муса сиздерге Фараонду кантип көндүрүү амалдарын жүргүзөрүн көрсөтөт.



Кудай мага күйүп турган
бадал болуп көрүнүп, мени,
силерди убадаланган жерге
алып чыгаруу үчүн жөнөттү.
Мына мындай жышаан
мага көргөздү.



**Ой! Ал
таягын жыланга
айландырып
жиберди.**

Коркпогула.



Карап
тургула.



Кудай
куткаруучуну
жөнөтүптүр.

Ооба! Ал
эми Фараонго
көрсөтөт.

Бул
керемет!

Эми фараон
менен чындап
сүйлөшөбүз.

Ыбрайымдын
Кудайы!


40 жылдан бери
эч нерсе өзгөрө
элек экен. Унутпа,
мен айтканды
гана сүйлөгүнүң.



Ысрайылдын Кудайы Муса менен сүйлөштү. Кудай сени менин элимди 3 күнгө чөлгө табынуу жана курмандык чалуу үчүн жөнөтсүн деди.



Ха! Ысрайылдын Кудайы?
Ха-ха-ха-ха, мен силердин Кудайыңарды тааныбайм. Мен баш ийишим керек болгон Кудайың ким өзү? Күлкүнү келтирбегилечи. Мен өзүмдүн кулдарыма 3 күндүк сапарга, чөлгө барып келишине жол бербеймин.




Мен сенин менин кулдарым менен
иш кылдырбай сүйлөшүп жүргөнүңдү уктум.
Эми мен тааныбаган Кудайга барып үч күн
бою табынып келишсин деп отурганын көр
булардын. Мен мындан алардын жумушу аз
экендигин билип олтурам.

Мындан кийин алар кыш
куюу үчүн өздөрү саман алып келип
иштетишин талап кылам. Эми,
жогол менин көзүмө көрүнбөй,
кайдан келсең ошол жакка.

Ушуга да
ишенесиңер
би эл-журт?



Капырай де. Тигилерди
кара, кудум Кудайдын өзү
болуп калгансып басып
жүрүшкөнүн бул жерде.




Сенин бизге кылган жакшылыгың,
жумушубузду эки эселенткениң болдубу?
Бул боштондукка чыгаруу эмес. Анан да
сени Кудай жөнөттү деп жүрөсүңбү?


Бул өзүн
ким деп
ойлоп
жүрөт?

Ушунун
амалдарына
ишенгенибизди
кара.

Акылдан
адашкан
эме го.

Силерде эмне, кыларга иш жокпу?
Силер Кудайыңарга табына турган болуп
калдыңарбы? Биз силерге жалкоолук
кылганды көргөзөбүз.





ЖакабаЖакаба,
мен сенин
атыңдан сүйлөйм
деп бул жактагы
иштер андан бетер
жаман болуп
кетти. Сен эмнеге
мени бул жакка
жөнөттүң?


**Мен ЖакабаЖакабамын, сенин
ата-бабаларыңын Кудайымын жана
мен өзүмдүн элимин кыйналганын
көрдүм жана алардын ыйын уктум.**

**Ыбрайымга сенин
элинди Канаан жерине
алып барам деген
убадамды аткарууга
убакыт келип жетти.
Сен, Муса, аларды
алып барасың.**



Мен бирок жакшы
сүйлөй албайм да.
Фараон мени укпай
коёт.

**Арун сүйлөйт, сен ага эмне
айтышың керектигин менден ук.
Фараон башында укпайт, бирок мен
ага чын Кудай экендигимди көргөзгөн
улуу жышаандарды көрсөтөм.**



Ха-ха. Сен
эмнеге кайра
келди?

ЖакабаЖакаба
мындай деп айтты:
«Менин элимди коё
бергинин»!.

Бул ЖакабаЖакабанын
жышааны.

Ха-ха-ха, ал жөн
эле сыйкырдуу
амалдуулук, мени
коркута албайт.
Чакыргыла биздин
сыйкырчыларды.

Ал андай сыйкырдуу
амалдуулукту чынында
көрсөттүбү дейм?

Ал аны кайдан
үйрөндү болду
экен?




**Кел батыраак
жанагы таягыңды жыланга
айландырган амалыңды
көргөзчү.**




Незерт деген
жыландардын кудайы,
силерди кайра кайтып
көбүрөөк кыш жасап
чыгарсын деп айтты.
Ха-ха-ха!





Муса, эми
эмне кылабыз?
Биз шерменде эле
болдук го.


Чыгуу 7:11-12

A comic panel showing the lower legs and feet of several people standing on a sandy ground. In the foreground, there are four snakes, some of which are coiled and appear to be in a state of agitation or conflict. A white speech bubble with a black border is positioned in the upper left quadrant, containing text in Kyrgyz. The style is a classic comic book illustration with bold lines and a limited color palette.

Карагылачы!
Анын жыланы
биздин жылан
менен урушкусу
бар.

**Анын жыланы
биздин жыландын
бирин жеп койду.**





**Ал аны толугу
менен жутуп
койду!**



Экинчисин да жеп
койбосо экен! Биздин
жыландын кудайы
Незерт ачууланат.



Көргөн
көзүмө
ишенбейм!
Анын жыланы
биздин
жыландардын
баарын жеп
салды.

Бул кандайча
болуп кетти?




Чыгуу 7:12

ЖакабаЖакаба бул
баарын жараткан Кудай.
Ал: «**Менин элимди коё
бер**»! – деп жатат.

Мен, сенин мындай сыйкырларыңды кантип жасап жатканыңды билбейм, бирок менин кулдарымды алып кетишиңе жол бере албайм. Көзүмө көрүнбөй жоголгунуң!



Чыгуу 7:13: «Эгедер айткандай, фараондун жүрөгү катууланып, аларды укпай койду».



менде кылып койгондой болуп калды. Жакаба бизди эмне үчүн фараондун сыйкырчылары көргөзө ала турган жышаан менен жөнөттү? Бул бизди бир нече мүнөткө шер

Мен билбейм, бирок Кудай фараондун жүрөгүн катуулатып коёрун айткан. Чынында эле ал ошондой болду. Сен көрдүңбү менин таягым алардын бакма жыландарын жеп койгонун?

Мен Жакаба менен сүйлөшө турган жерди табышым керек. Мындан ары эмне кылышты билбей турам.

Кудай Муса менен дагы жолугушту жана мындан ары эмне кылышты айтты. Мисирликтер Мусаны аябай шылдыңдашты. Ал эми өзүнүн эли анын алардын абалын дагы көбүрөөк кыйындатып койгондугу үчүн аны кабыл албай коюшту. Бирок, Муса Кудайдын кылганын түшүнбөсө да Ага ишенип баш ийип жатты.



Жакаба мындай дейт: «Сен менин чын Кудай экендигимди билиш үчүн Мисирдеги бардык сууларды канга айландырам»!



Аябай таң
калычтуу. Муну
ал кантип
жасады?

Баргыла, менин
сыйкырчыларымы
чакырып келгиле.
Нилдин кудайы муну
ТОКТОТОТ.

Чыгуу 7:15-21




Көрдүңбү? Менин сыйкырчыларым да аны жасай алышат. Сенин айла-амалдарың мени баары бир ынандыра албайт.



Мен мындайды өмүрүмдө эч качан көргөн эмесмин. Дээрлик булактардан бери суулар канга айланып калыптыр. Ал анын Кудайы деп айттыбы?


Мындайды эч качан уккан эмесмин. Анын кандай айырмасы бар? Биздин миндеген кудайларыбыз бар. Нилдин кудайы ачууланып жаткан чыгар.



Тиги Муса деген
эме, анын Кудайы
гана Кудай деп
айтып жатат.

Бир эле
Кудайбы?
Күлкүлүү.

Жети күн өткөндөн кийин суулар
канга айланып, Кудайдын сотун Муса
Мисирликтерге дагы алып келди.




Суулардын
баарын
курбакаларга
толтур.

Канга айланган суулар
заматта миллиондогон
курбакаларды чыгара
башташты.



Чыгуу 7:21-25, 8:6




Менин үйүм
курбакаларга
толуп кетти.

Мисирдин баарын
курбака каптап кетти.
Кудайлар ачуулана
баштады!

Биздин дин
кызматкерлерибиз
кайда кетишкен?
Алар эчтеке кыла
алышпайбы?






Бул адамдар эмнеге
курбакаларды дагы көбөйтө
башташты? Тиги Муса бизге
жетиштүү эле курбака жаратпадыбы?
Эми фараон бизге дагы каарданып
ишибизди көбөйтөт.


Фараон сен көрүп
жатасыңбы? Биз
деле курбакаларды
жарата алабыз.

Сен эмнеге аларды чөлгө
жөнөтпөй жатасың? Биз дагы
башкасына туруштук бере
албайбыз.

A comic book panel depicting a scene with several men in ancient Egyptian-style clothing. The central figure is a man with a beard and a yellow robe, looking distressed with his hand to his face. To his left, a bald man in a patterned collar holds a green frog. To his right, another man in a white robe also holds a green frog. A fourth man with a beard and a brown cap is in the foreground, looking towards the central figure. A speech bubble from the top right contains text in Kyrgyz. The background is a simple brown wall with a doorway.

Чакыргыла
Мусаны. Ага
айткыла, мен аны
менен сүйлөшкүм
келип жатат.

Куп болот
Мырза.



Жакабага айт, курбакаларын алып кетсин. Эгер алып кетсе, мен сенин элиндин чөлгө барып, курмандык чалуусуна уруксат берем.

Сен курбакаларды качан өлсүн десен, так ошондой болот.

Эртең эрте менен.

Сенин өз сөздөрүң боюнча так ошондой болот жана Жакаба Кудай сыяктуу эч бир башка кудай жок.

Фараон өзүнүн айтканындай курбакалардын өлүп калганын көрүп, жүрөгүн дагы катуулантып еврейлерге барууга уруксат бербей койду.

Бул Жакаба деген Кудай жердин баарын курбакага толтурган кандай кудай?

Сен эмнеге муну кандайдыр бир кудай кылды деп ойлойсуң? Мүмкүн бул, жаратылыштын кубулушudur.





Андай болсо, Муса
ушунун барынын боло
турганын алдын ала кантип
билип койду дейсиң? Анан ал
кантип алардын өлөрү жөнүндө
так саатын билип койду?

Ай, оозуларды
жапкылачы,
ушинтип отурсак эч
качан бүтпөйбүз.

Анан Жакаба Мусага мындай деп айтты:
«Арунга айт: Таягыңды көтөрүп, жердеги
топуракты чап, ошондо топурак майда чиркейге
айланып, бүткүл Мисирге толуп кетет».



Бүткүл Мисир
жериндеги топурактын
бары майда чиркейге
айланды.



ИЙИИИИ!



Бирок Мырза муну чыны менен эле Кудай жасап жатат. Бул эки нерсени бир да адам жасай албайт. Биз алсызбыз анын алдында.

Майда чиркейлерди жарата албайбыз дегениңер эмне? Адамдар анын Кудайы биздин кудайларга караганда күчтүүрөөк экен деп, ойлоп калышат! Силер жасай турган нерсе, болгону сыйкырдуу айла - амал.



Бул жерде кандайдыр бир табигый сыр жатат, биз муну менен эле унчукпай калбайбыз. Чакыргыла Мусаны. Ага айткыла: Эгер анын Кудайы майда чиркейлерди жок кылса, мен еврейлерге Кудайына кызмат кылуу үчүн жол берем.



Чыгуу 8:13-19



Майда чиркейлер
болсо кетишти, бирок мен
кулдарымды колдон чыгара
албайм. Көрөлүчү, анын
Кудайы дагы эмнени кыла
алар экен?




Кудай Мусага мындай деп айтты: «Кудай сага мындай дейт: Мен бүткүл Мисир жерин жана сенин үйүңдү көгөңгө толтурам. Бирок бул жолу еврейлер менен мисирликтердин ортосуна айырмачылыкты көргөзөм.

Менин элимдин үстүнө бир да көгөн түшпөйт. Ошол аркылуу бардыгы менин бүт жер жүзүнүн Кудайы экенимди таанып билишет»!

Атаке, эмне үчүн
биздин дин кызматкерлер
бул адамды токтото
алышпай жатат?
Алардын күчү кайда
кеткен?




Мен дин тууралуу
эч нерсе билбейм. Мен
өзүмдүн гана жумушум
жөнүндө ойлойм.



Баары анын айтканындай болду,
еврейлердин үстүнө бир да көгөн
түшпөптүр! Бул алардын Кудайынын
гана кылганы болсо керек.


Баргыла
Мусаны таап
келгиле.



Баргыла, Кудайыңарга
курмандык чалгыла да
Мисирден качып кетпей,
кайра кайтып келгиле.

Биз жок
дегенде, үч
күндүк жол
жүрүшүбүз
керек.


Мен сага баргыла дедим,
бирок алыс кетпегиле дедим.
Эми барып Кудайыңа айт, ал
тиги көгөндөрүн алып
кетсин.



Мен сага баргыла дедим, бирок алыс кетпегиле дедим. Эми барып Кудайыңа айт, ал тиги көгөндөрүн алып кетсин.

Оозунду жапчы ары. Сен дагы ага ишенип алгансың го.

Фараон бул жолу да жүрөгүн катуулантып, аларга барууга жооп бербей койду.




Кудай Мисир жерине дагы бир оор сыноо жиберди. Алардын талаадагы бардык малдарына, жылкыларына, эшектерине, төөлөрүнө, өгүздөрүнө жана койлоруна жугуштуу оору жөнөтүп, алардын баары өлөт. Бирок, еврейлердин малына мындай жугуштуу оору келген жок.

Биздин мал кырылып калды, а силердин малдарыңыр өлгөн жок. Муну кандай түшүнсө болот?

Муса мага айтты: биздин Кудайыбыз бизди туткундан бошоткусу келет, ал эми мен жөнөкөй эле адаммын, мындай нерселерди мен да түшүнө бербейм.



Биздин дин кызматкерлер
кудайларга курмандык чалып
жатышат. Биздин ыйык
букабыздын ачуусу келгенде
мунун баары токтойт.




Мисирликтердин
кудайлары каякта?
Алардын күчү
жокпу?

Фараонго айт: Кеч болуп
калды ага. Биздин букалардын
баары өлүп калды. Адамдар биздин
кудайлардын еврейлердин көзгө
көрүнбөгөн Кудайынан бизди
коргой албаганын билип калышса,
аябай ачууланышат.

Бирок, фараон
жүрөгүн дагы деле
катууланта берди.

Чыгуу 9:6-7

Анан Кудай Мусага мындай деди: «Мештин күлүн Мисир жеринин үстүнө чачкыла, ошондо мисирликтерге ириндүү жара чыгат.




Сен менин элимди коё бербей койгондугун үчүн, мен сенин элинди жана малыңды бүт ириндүү жарага толтурам!» – деп Кудай айтты.

О, жок, болду эми.

Сыйкырчыларды
чакыргыла. Аларга айткыла,
өздөрүнүн бүт күчүн көрсөтүшсүн.
Кудайларга арнап курмандык
чалгыла. Бул нерсени болтурбоо
үчүн бөгөт койгула.





Сен эң
жакшыларды
чакырдың.

Сенде да
ушундай жара
барбы? Мусанын
Кудайына каршы
эч кандай күчүң
жетпейби?




**Жоголгула көзүмө
көрүнбөй, алсыз алдамчылар.
Силер сыйкырдуу айла -
амалдарды жасап, адамдардын
башын айландырганыңарды билем,
алдамчылар десе. Канакей
силердин кудайыңар?**

**Эрте туруп Фараондун астына бар да:
«Еврейлердин Кудайы мындай дейт: Менин элимди
коё бер. Кийинки алааматта мындан да жаман болот.
Бул жолку кыйратуу сенин элидин көпчүлүгүн өлүмгө
алып келет. Муну менен Менден башка эч кандай
кудай жок экенин билесиң. Сен муну билбейсиң, бирок
сени фараон кылган Менмин. Көрдүңбү, Мен сенин
жүрөгүңдү катуулантып, Менин элиме боштондук
бербешийи билгем.**




**Сенин текебердигиң Мисир элине
Менин күчүмдү даңазалап, алардын Менин
элимди кыйнап келгендиги үчүн жазамды
берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Сен өзүңдүн
кызыкчылыгыңды көздөп, Менин
айткандарымды атакарбагандыгың үчүн
эртең ушул маалда, жерге асмандан мөңдүр
жана болуп көрбөгөндөй от түшүрөм».**





**Ошондуктан Мен
сага мындай дээр элем:
Сен адамдардын баарына
эскертип кой, сыртта
калган мал жандын
баары өлөт.**



Жакаба
айткандай
болсун.




Кантип
эле мөндүр
менен жалын
аралашып
жерге
түшсүн?

Кудуреттүү
кудай Зеф бизди
сактап калды.

Эскертүүнү укпагандардын
баары өлүп калышты.


Ай-ай-ай!



Ата, тиги Муса деген киши мунун баарын кантип жасап жатат? Анын кудайы, бороон менен башаламандыктын кудайы болгон Зефтен да күчтүү бекен?


Ал: жер бетинде бир гана Кудай бар жана ал еврейлердин гана Кудайы деп жатат.

Бирок, анын Кудайын эч ким көргөн эмес, ал эле эмес еврейлер да көрө элек экен. Анын айтуусу боюнча, анын Кудайы рух болуп келип фараонго менин элимди табынуу үчүн чөлгө коё бер деп айтып жаткан имиш.



О, башаламандык менен
бороондун кудайы Зеф, ушул
бороонду токтотчу. Мен
билемин сен Мусанын көзгө
көрүнбөгөн Кудайынан алда
канча күчтүүсүң.

Чыгуу 9:23-26



Бул бизге жакындабайт.
Ал тиги мисирлектерге
гана барат.

Атаке, мен коркуп
жатам. Жалын менен
мөндүр биздин үстүбүзгө
да түшөбү?

Жок балам, Жакаба
мисирликтерди Ага баш
ийбегендиги үчүн жазалап
жатат. Ал алардын
бороондун кудайы болгон
Зефтин күчү жок экендигин
аларга көрсөтүп жатат.


Бул аябай
аянычтуу.



Мен шаардан чыгарым менен колумду асманга көтөрөм ошондо бул алаамат токтойт. Муну менен сен жер жүзү Кудайга таандык экендигин билесиң, бирок сен баары бир өзүңдүн убаданды аткарбайсың. Сен али Кудайдан корко элексиң.

Мен, Жакабанын астында күнөөгө баттым. Еврейлердин Кудайы адил, ал эми мен жана менин элим күнөөкөрбүз. Жакабадан от менен мөндүрдү токтотсун деп сурагыла, а мен болсо Анын элин ошол замат бошотом.

Алааматтын токтогонун көргөн фараон, жүрөгүн катуулантып дагы күнөө кылганын баштады. Ал элдердин кетишине жол бербеди.



Ошентип Кудай дагы бир
алааматты жиберди.
Мөндүрдөн калган эгиндин
баарын асмандан түшкөн
чегирткелер жеп жалмап
жок кылды. Андан кийин
чегирткелер алардын
үйлөрүнө толуп алды.


Чыгуу 9:26-35, 10:13-15



**Апа!
Апа!**

Ааааааааа!

Ал аны!



Өсүмдүктөр
дүйнөсүнүн кудайы
Геб, еврейлердин
кудайынын биздин
эгиндерди эмне кылып
жатканын көрбөй
турасыңбы?

Осирис, ушул
күндөрү өзүңдүн
күчүңдү көрсөт.


Фараон Мусаны чакырып, анын элин
бошотууга убада берип, Кудай мунун
баарын токтоткондо, ал жүрөгүн
катуулантып, айтканынан дагы кайтты.

Чыгуу 10:14-20

Анан Кудай Мисир жергесине көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкты каптатты. Ал жерде үч күн бою тумандуу кечтен да караңгы болуп турду, бирок еврейлер турган жер жарык бойдон калды.



Мен сени мурун эле өлтүрүп коймокмун, бирок ал сенин Кудайың биздин кудайдан күчтүү экендигин билгизмек.




Көзүмө көрүнбөй
жогол! Сенин жүзүңдү
экинчи көргүм
келбейт!

Сен эми ачуу
чындыкты айттың.
Биз эми эч качан
көрүшпөйбүз.



Ра, күндүн улуу
кудайы, угуп жатасыңбы
бизди. Үч күндөн бери сен
өзүңдү жашырып турдуң.
Ушул еврейлердин Кудайын
жеңе албайсыңбы?



Бүттү! Дагы бир жолу алаамат көргөндөн кийин фараон биздин Мисирден чыгып кеткенибизге кубанат. Бүгүн түн ортосунда жан алгыч Мисир жерин аралап өтөт. Ар бир үй-бүлөнүн тун уулу өлөт. Кудай күнөөнү ушул түн ичинде жазалайт.

Бирок, биздин тун уулдарыбызчы? Алар да өлүшөбү?




Кудай Ага ишенген
ар бир жанга,
мисирликтерге да,
куткарылуу берди. Бүгүн
үйүңөргө баргыла да козу
же эчки союп, канын
эшиктин астына жана
үстүнө ар тарабынан
сүртүп койгула».

**«Мен ошол жерди аралап
баратканымда, эшиктин сыртындагы
канды көрсөм, ал үйдөгү үй-бүлөнүн
тунуна тийбейм жана ал өлбөйт, ал эми
силер өзүңөр сойгон малдын этин жеп
үйдөн эч жакка чыкпагыла».**




Өзүңөрдүн
устаттарыңарга баргыла
да, алардын алтын-күмүш
жана баалуу буюмдарын
сурап алгыла. Кудай
алардын жүрөктөрүнө
тийди. Алар аны бекер
жана берешендик менен
беришет.

Буюмдарыңарды түйүп, эртең
менен чыгып кетүүгө даярдангыла.
Силер бул жерге эми эч качан
кайтып келбейсиңер. Мисир менен
коштошуу убагы келди. Бул силер
үчүн убакыттын башталышы болот
– силердин биринчи күнүңөр.




Ата, бул биздин
акыркы козубуз.
Кызыл боёк менен эле
эшигибизди сүртүп
койбойлубу?

Балам, Кудай козу
союп анын канын эшиктин
кашектерине сүрт деди. Биз
Анын айтканын так ошондой
аткарышыбыз керек. Сен Ага
баш ийбегендерди кандай
жазалаганын көрдүң го.
Козу бул сени куткаруу
үчүн берилди.

A comic book panel featuring a woman with dark, curly hair and a headscarf. She is wearing a brown, textured tunic. She is holding a small, light-colored animal, possibly a rabbit or a small dog, which is looking up at her. The background is a solid orange color. There are two speech bubbles: one on the left containing the text 'Анда бул козу мен үчүн өлдүбү?' and one on the right containing the text 'Мен үчүн да. Мен дагы өзүмдүн үй-бүлөмдүн тунумун.'

Анда бул
козу мен
үчүн өлдүбү?


Мен үчүн да. Мен
дагы өзүмдүн үй-
бүлөмдүн тунумун.



Жакаба мындай деп айтты: «Мен өтүп баратканда, эшигиндин сыртынан кан көрсөм, силердин мага ишенгениңерди билем да, ал үй-бүлөдөн эч кимди өлтүрбөйм».

Апа, атакем эмне үчүн эшикти кан менен боёп жатат?


Чыгуу 12:26-28, 35-36

A comic book illustration showing a man with a blindfold on his eyes, seen from the back, looking towards a man and a young boy. The man is wearing a green tunic and has a stern expression, gesturing with his hands. The boy is looking up at him with a pleading or questioning expression. The background shows a stone wall and a wooden door.

Силер эмнеге козу союп
канын эшигиңерге
сүртпөдүңөр?

Ха, силер ошондой
ырым-жырымдарга да ишене
бересиңерби? Кантип эле ошол
эшиктин сыртындагы кан
өлүмдү токтото алсын? Менин
уулум коркпойт, туурабы
Жойаким?

Албетте, жок. Силер эмне мени
кыз деп ойлоп атасыңарбы? Дин – алсыздар
үчүн берилген. Жакшы кудай эшиктин
сыртынан канды көрбөй калып эле
өлтүрө берчү беле. Ал эми аны
укпай калгандар эмне кылат?



Ата, эмне үчүн
бүгүнкү түн өзгөчө
түн?

Еврейлердин «Пасах»
деген сөзү, «өтүү»
дегенди билдирет.

Себеби Кудай бүгүн
түн ортосунда тун
уулдарды өлтүрүү үчүн
жан алгычты жиберет.
Бирок, ал канды көрүп
ал үйгө тийбейт.

Бул биздин күнүбүздүн
башталышы. Биз мындан кийин
ушул өткөөл күндү Фараондун
жеринен боштондукка чыгаруу күнү
деп ар жылы майрамдап турабыз.



О, Ата, уксаң,
кыйкырык чыгып
жатат! Жан алгыч
бул жерге келди
окшойт.

Коркпо. Биз
Кудайдын айтканын
кылдык. Эшиктин
сыртында кан сүртүлдү.
Биз козунун этин жеп
жатабыз.



**Уулум өлдү!
Кудай, бир нерсе
кыл. Мусаны
чакыргыла!**

Чыгуу 12:28



ҮҮҮҮҮҮ!

Жооооок!

**Жок, Кудай!
Менин баламды
эмес!**

Өкүнүчтүү, бирок өтө кеч. Сага эскертилген, бирок сен ишенбедиң. Менимче бүгүн өтө көп адамдар өлүп кетти окшойт.

Жаналгыч ошол күнү шаарды аралап жүрүп, миңдеген адамдардын жанын алып кетти. Ал эми ишенип, эшигине кан сүрткөн адамдар тирүү калышты.



Уулубуздан
айрылдык!

Бачым! Мусаны
алып келгиле.



Эмне болуп
кетти?

Ал анын
тун уулу!


Үхххххх.

Чыгуу 12:29-31



Фараон Мусаны
дагы чакыртты.

Бирок, фараон Мусанын жүзүн кайра көргөн жок.



Мен күнөө кетирдим.
Суранам, Еврейлерди алып
Мисирден чыгып кет.
Сенин Кудайың, Жакаба,
мен ойлогондон да жогору
экен. Кете элегинде
мага батанды бер.



Кудай алардын ата-бабаларына берген убада боюнча, алар 400 жылдан кийин Мисир жеринен чыгып баратышты. Мисирликтер аларга колунда болгон кымбат баалуу буюмдарын, алтын-күмүшүн, тамагын көтөрүп кете ала тургандай кылып берип жатышты. Еврей балдары үчүн өзгөчө кубанычтуу күн болду, бул жаңы элдин биринчи күнү эле.

Алты жүз миң адам аялдары,
бала-бакырлары менен Мисир
жерин таштап убадаланган
жерге бара жатышты.



Кудай аларга күндүзү булут менен
көлөкө түшүрүп, түндө от болуп
жанып жарык кылып турду.



<https://goodandevilbook.com/>